



723900 Кызыл-Адыр айылы, Ч.Айтматов к.№ 7
тел. (03456) 2-68-88,
e-mail: adm44@shailoo.gov.kg

723900 с. Кызыл-Адыр ул. Ч.Айтматова № 7
тел. (03456)2-68-88,
e-mail: adm44@shailoo.gov.kg

Кара-Буура аймактык шайлоо комиссиясынын № 12 Чечими

15.04.2021

Кызыл-Адыр айылы

“Клооп Медиа” коомдук фондунун даттануусу жөнүндө

2021-жылдын 11-апрелинде “Кыргыз Республикасынын Конституциясы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору боюнча референдум өткөрүү учурунда “Клооп Медиа” коомдук фондунун №6042 жана №6045 участкалык шайлоо комиссиясынын кол менен саноодогу толтурулган протоколу жөнүндө даттануусун карап Кара-Буура АШКы төмөнкүлөрдү белгилейт.

“Клооп Медиа” коомдук фонду өзүнүн даттануусунда №6042 Кайыңды участкалык шайлоо комиссиясынын 20:00дон 00:00 убагында кол менен саноодогу толтурулган протоколу менен protocol.shailoo.gov.kg сайтында жарыяланган протокол менен дал келбейт деп көрсөткөн.

Ушуга байланыштуу “Клооп Медиа” коомдук фонду Кара-Буура аймактык шайлоо комиссиясына №6042 жана №6045 участкалык шайлоо комиссияларынын аракеттерин мыйзамсыз деп таанып, №6042 жана №6045 шайлоо участкаларынын добуш берүү жыйынтыктарын жокко чыгарууну суранат.

Аталган маселени объективдүү кароо үчүн жыйынга №6042 УШКнын төрагасы М.Жолдошева, катчысы Н.Орозалиева, №6045 УШКнын төрагасы Т.Жумагулова, катчысы Ш.Стамалиева жана “Клооп Медиа” коомдук фондунун байкоочусу Т.Насырканов чакырылган, бирок Т.Насырканов Кара-Буура АШКнын 15.04.2021 жылы саат 18-00 өткөрүлгөн отурумуна катышуудан баш тартып, даттанууну анын катышуусу жок эле кароону суранган.

1. Иштин материалдарын иликтеп чыгуу үчүн №6042 УШКнын төрагасы М.Жолдошеванын түшүндүрмөсүн угуп, “Клооп Медиа” коомдук фондунун арыз даттануусундагы көрсөтүлгөн ссылкасы менен өтүп көрсөтүлгөн фото материалдар менен таанышып Кара-Буура аймактык шайлоо комиссиясы төмөндөгүлөрдү белгилейт: “Клооп Медиа” коомдук фондунун даттануусунда көрсөтүлгөн №6042 УШК боюнча добуш берүүгө катышкан шайлоочулардын саны-699, добуш берүүчү жайда добуш берген шайлоочулардын саны -696, жарактуу бюллетендердин саны-676 деген сандар бул Жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоосунун

жыйынды протоколунда көрсөтүлгөн сандары. Ал эми Референдумдун протоколунун маалыматтары боюнча катышкандардын саны -690 шайлоочу, добуш берүүчү жайда добуш берген шайлоочулардын саны- 687, жарактуу бюллетендердин саны-609, жараксыз бюллетендер -81. Даттанууда көрсөтүлгөн КФ “Клооп-Медиа” далилдерди көрүү ссылкасы менен кирип караганыбызда байкоочу Т.Насырканов сүрөткө тартып кеткен №6042 Референдум боюнча добуш берүүнүн протоколу жана БШКнын protocol.shailoo.gov.kg сайтында жарыяланган №6042 УШКнын протоколу дал келгени көрүнүп турат. Демек КФ“Клооп-Медиа” №6042 УШКы боюнча арыз даттануу жазуу учурунда өздөрү ката кетирип алышкан, бул жерде эч кандай мыйзам бузуучулук жок жана №6042 УШКнын жыйынтыгын жокко чыгарууга негиз жок.

Жогоруда баяндалгандардын негизинде Кара-Буура аймактык шайлоо комиссиясы даттанууда көрсөтүлгөн фактылар орун албагандыгын , №6042 УШКнын кол менен саноодогу протоколу protocol.shailoo.gov.kg сайтындагы протокол менен дал келерин белгиледи.

2. УШК №6045 боюнча даттануунусун карап чыгууда төрагасы Т.Жумагулованын түшүндүрмөсү боюнча протоколду толтуруу учурунда тизмеге киргизилген шайлоочулардын санын Референдум менен Жергиликтүү кеңештикин алмаштырып жазып алганын билдирген. Кол менен саноо аяктап, протоколдун толтурулушун кайра текшергенче саат 00:00 дон өтүп кеткен, протоколду оңдоп кайра жазган учурда байкоочу кетип калган, ошол үчүн анын колундагы протоколду алмаштырууга мүмкүн болбой калган.

Баяндалгандардын негизинде, Кыргыз Республикасынын Референдуму жөнүндө Кыргыз Республикасынын Конституциялык Мыйзамынын 37-беренесинин 4-бөлүгүнүн 1-пунктунда көрсөтүлгөн мыйзам бузуулар №6042 жана №6045 УШКда орун албаганын белгилеп Кара-Буура аймактык шайлоо комиссиясы төмөндөгүдөй

Чечим кылат:

1. “Клооп Медиа” коомдук фондунун 2021-жылдын 14-апрелиндеги даттануусун канаттандыруудан баш тартылсын.
2. №6045 УШКнын төрагасы Т.Жумагуловага жана катчысы Ш.Стамалиевага протокол толтурууда кетирген кемчиликтери үчүн эскертүү берилсин.
3. Ушул чечимдин көчүрмөсү “Клооп Медиа”коомдук фондуна жөнөтүлсүн.

Аймактык шайлоо
комиссиясынын төрагасы

Аймактык шайлоо
комиссиясынын катчысы



(колтамгасы)

(колтамгасы)

К. С.Токоева
(Ф.А.А.)

Ф.Р.Чаргынова
(Ф.А.А.)